

Жобо ЖАМУнун
Окумуштуулар кеңешинде
каралып, бекитүүгө сунушталган.
Протокол № 4
8-февраль, 2016-жыл



Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кафедра башчысын шайлоо тартиби жөнүндө ЖОБО

1. Жалпы жоболор

- 1.1. Жалал-Абад мамлекеттик университетинде кафедра башчысын шайлоо жөнүндөгү жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзам-чөңөмдүүлүктөрүнүн, нормативдүү актыларынын, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин, Кыргыз Республикасынын "Билим берүү жөнүндө" мыйзамынын жана КРнын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-майындагы №346 токтому менен бекитилген КРнын жогорку окуу жайынын профессордук-окутуучу курамынын кызмат ордун ээлеп туруунун тартиби жөнүндөгү жобонун, КРнын ЖОЖдун кафедрасы жөнүндөгү жобонун, ЖАМУнун кафедрасы жөнүндөгү жобосунун жана ЖАМУнун уставынын негизинде иштелип чыкты.
- 1.2. Жобо ЖАМУнун кафедраларындагы кафедра башчысы кызмат ордуна шайлоо өткөрүүнүн тартибин жөнгө салат.
- 1.3. ЖАМУдагы кафедраларды шайлоо аркылуу кызматка келген жана профессордук-окутуучу курамга кирген кафедра башчы жетектейт.
- 1.4. Кафедра башчы кафедранын сунушу менен ЖАМУнун Окумуштуулар кеңешинин жашыруун добуш берүүсүнүн негизинде ЖАМУнун ректорунун буйругу менен 5 жылдык мөөнөткө дайындалат.
- 1.5. Кафедра башчысы илимий даражасы же илимий наамы бар, тиешелүү профилдеги жана квалификациядагы абройлуу адистерден шайланат.
- 1.6. Кафедра бириккен же бөлүнгөн учурда же кайра уюшулган учурда кафедра башчысынын милдети ЖАМУнун ректорунун буйругу менен кафедра башчысы орунун ээлөө үчүн белгиленген тартипте шайлоо өткөрүлгөнгө чейин кафедранын жетектөөчү адистеринин бирине жүктөлөт.

2. Кафедра башчысы кызматына шайлоону өткөрүү тартиби

- 2.1. Кафедра башчысы кызматына шайлоолорду өткөрүү жана анын мөөнөтү жөнүндөгү чечим ЖАМУнун ректору тарабынан кабыл алынат. Ректор тарабынан бекитилген графикке ылайык конкурс өткөрүү жөнүндөгү жарыя жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат жана маалымат тиешелүү

түзүмдүк окуу бөлүмдөрүнүн жетекчилерине, ошондой эле жаңы мөөнөткө кайрадан шайлана турган адамдарга билдирилет.

2.2. ЖАМУнун кафедра башчысы бош кызмат ордун ээлөө үчүн конкурстук жарыяда төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:

- бош кызмат орундун (кафедранын) толук аталышы;
- конкурстун катышуучуларына коюлуучу талаптар;
- конкурска катышуу үчүн керек болгон документтердин тизмеси;
- документтерди тапшыруу мөөнөтү;
- документ кабыл алган жер, дареги жана байланыш телефондору.

2.3. Кафедра башчысы кызматына жарыяланган конкурска төмөндөгүдөй шарттарга жооп берген талапкерлер катыша алат:

- ЖОЖдо же өндүрүштө тиешелүү профиль боюнча 5 жылдан кем эмес эмгек стажы болсо;

- окумуштуулук даражасы же наамы кафедранын профилине жана багытына туура келсе;

- ЖОЖдо окуу жана башка багыттарды уюштуруу боюнча практикалык тажрыйбасы болсо.

2.4. Документтерди тапшыруу мөөнөтү конкурс жөнүндөгү жарыя жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялангандан кийин бир айды түзөт.

2.5. Конкурска катышуу үчүн талапкерлер төмөндөгүдөй документтерди ЖАМУнун окумуштуу катчысына тапшырат:

- ректордун наамына жазылган арыз;
- талапкердин сүрөтү менен толтурулган өздүк баракча;
- мурунку иштеген жеринен (кафедрасынан) мүнөздөмө;
- жарыкка чыккан илимий эмгектеринин тизмеси, илимге кошкон салымы, ойлоп табуучулугу боюнча патент;
- нотариалдык, же иштеген жериндеги адистер бөлүмү тарабынан тастыкталган жогорку билими, окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы жөнүндөгү документтеринин, алган сыйлыктарынын көчүрмөлөрү;
- кафедранын жыйынынын протоколунан көчүрмө.

2.6. Кафедра башчысы кызмат ордуна талапкерлерди сунуштоого укуктуулар:

- университеттин ректору;
- факультеттин деканы;
- кафедра жамааты;
- айрым окутуучулар, кызматкерлер жана факультетте окугандар.

Өзүн-өзү сунуштоо жана башка мекеме-уюмдардын кызматкерлеринин кандидатурасын сунуштоо да кабыл алынат.

2.7. Талапкерлерди сунуштоо кафедранын жыйынында талкууланат жана ал жыйынды факультеттин деканы же окуу иштери боюнча проректор алып барат. Жалпы университеттик кафедранын жыйынын ректор же анын тапшырмасы менен проректорлордун бири өткөрөт.

2.8. Эгерде кафедра башчылык кызматка факультеттин деканы же проректор талапкерлигин койсо, кафедранын жыйынын ректор же анын тапшыруусу менен проректорлордун бири өткөрөт.

2.9. Ар бир талапкер кафедрасынын жыйынында өзүнүн ишмердүүлүк принциптерин, программаларын тааныштыруу укугуна ээ. Кафедра башчысына мурдагы кафедра башчы талапкерлигин койсо, кафедранын жамааты анын ошол кызматта турган мөөнөтүндө жүргүзгөн окуу, окуу-усулдук, илимий, коомдук, тарбиялык иштеринин отчетун угуп, чечим чыгарат.

2.10. Талапкерлерди сунуштоо боюнча өткөрүлгөн кафедранын жыйынына штаттагы профессордук-окутуучулук курам жана илимий-педагогикалык кызматкерлер, ошондой эле толук эмес ставкада (0.25; 0.5; 0.75 чен) иштеп жаткандар да катышат. Талапкерлерди сунуштоо жөнүндөгү ар бир сунуш ачык добушка коюлат жана бардык кандидаттар кафедранын бир эле жыйынында каралат. Жыйында кафедранын жамаатынын ачык добуш берүүнүн натыйжасында ар бири боюнча өзүнчө корутунду кабыл алынат.

2.11. Талапкерлерди сунуштоо тууралуу кафедранын жыйынынын протоколунан көчүрмө конкурска катышуу үчүн талап кылынган документтер менен бирге берилет.

2.12. Конкурска берилген документтерди алдын ала талдоо жана Окумуштуулар кеңешинде карала турган сунуштарды даярдоо үчүн ЖАМУнун ректору бир окуу жылына конкурстук комиссия түзөт.

2.13. Окуу иштери боюнча проректор конкурстук комиссиянын төрагасы болот. Конкурстук комиссиянын курамына факультеттердин (түзүмдүк окуу бөлүмдөрүнүн), окуу бөлүмүнүн жана кадрлар бөлүмүнүн (катчы) ошондой эле кесиптик кошундун жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү кирет.

2.14. Конкурстук комиссиянын чечими ар бир талапкер боюнча кыска корутундуну камтыган протокол менен таризделип, конкурстук комиссиянын төрагасы жана катчысы кол коет.

2.15. Кафедра башчысы кызматына шайлоо ЖАМУнун Окумуштуулар кеңешинин жыйынында жашыруун добуш берүү менен жүргүзүлөт. Добуш берүүгө чейин конкурстук комиссия тиешелүү сунушу бар кафедранын чечими жана комиссиянын жыйынтыгын угузат. Кафедра башчысы кызматына талапкерлер ОКнын жыйынында катыша алышат жана зарыл болгон учурда өздөрүнүн ишмердүүлүгүнүн принциптери жана программалары менен тааныштырышат.

2.16. Кафедра башчысы конкурска катышуу үчүн сунушталган бардык талапкерлердин аты-жөнү жашыруун добуш берүү үчүн бир бюллетенге алфавиттик тартипте киргизилет. Бюллетендин формасы жана тексти ЖАМУнун Окумуштуулар кеңеши тарабынан бекитилет.

2.17. Жашыруун добуш берүүнүн алдында ЖАМУнун ОКнын ачык добуш берүү жолу менен 3 кишиден кем болбогон эсептөө комиссиясын шайлайт. Шайлоого катышкандардын добушун эсептөө добуш берүү бүткөндөн кийин танаписи жок жүргүзүлүп, добуш берүүнүн жыйынтыгы угузулат.

2.18. Эсептөө комиссиясынын протоколу ОКнын мүчөлөрүнүн ачык добуш берүүсү менен бекитилет жана конкурстун материалдарына негизделет.

2.19. Университеттин администрациясы жашыруун добуш берүү үчүн зарыл болгон бардык шарттарды түзөт.

2.20. Эгерде конкурсту өткөрүүдө Окумуштуулар кеңешинин үчтөн экиси катышса, анын чечими мыйзамдуу болуп саналат. ОКнын ар бир мүчөсү өзү гана добуш берет. Башкалар үчүн добуш берүүгө жол берилбейт.

3. Кафедра башчысын шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруу тартиби

3.1. Добуш берүүгө катышкан ОК мүчөлөрүнүн жарымынан көп добуш алган талапкер шайланды деп эсептелет.

3.2. Шайлоого бир талапкер катышып, зарыл болгон добушту албаган болсо, шайлоо өттү деп эсептелбейт.

3.3. Эгерде шайлоого эки же андан көп талапкерлер катышып, бирөө да зарыл болгон добушту ала албаса, анда ошол эле жыйында добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Экинчи турдун бюллетенине биринчи турда көбүрөөк добуш алган эки талапкер киргизилет жана көпчүлүк добушка ээ болгон талапкер шайланган болуп экептелет.

3.4. Конкурс өткөрүүнүн эрежелерине коюлган талаптарга жооп берген талапкер болбосо, ректор кайрадан конкурс өткөрүү боюнча чечим кабыл алат.

3.5. Конкурска катышкан ар бир талапкерге конкурс өткөн күндөн кийин бир ай ичинде конкурстун жыйынтыгы жазуу түрүндө билдирилет.

3.6. Конкурстун жыйынтыгы тууралуу чечим ректордун буйругу менен тастыкталат. Буйруктун көчүрмөсү кафедра башчысы кызматка киришкенге тапшырылат.

4. Мөөнөтүнөн мурда кафедра башчысы кызматынан бошотуу тартиби

4.1. Кафедра башчысы кафедраны жетектөө боюнча милдеттерин канааттандырууларлык аткарбаганда ЖАМУнун Окумуштуулар кеңешинин чечими менен ээлеген кызматынан бошотулушу мүмкүн.

4.2. Жат жүрүм-турумдун негизинде андан ары иштөөсү мүмкүн болбогон учурда кесиптик уюмдун же ЖАМУнун эмгек жамаатынын кеңешинин макулдугу боюнча ректордун буйругу менен кызматынан бошотулат.

4.3. Кафедра башчысынын кызматынан өз каалоосу, же башка себептерден улам (ооруп калуусу, жашаган ордун өзгөртүшү, башка жакка жумушка которулуусу) бошотулат.

Жобону даярдагандар:

Усенов К.Ж.

Токоева Г.С.

Маткаримова М.